

ЖЫЙНАЛЫШТАГЫ ЖҮРҮМ-ТУРУМ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Конституциялык соттун жыйналыштары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби, Мамлекеттик желеги жана Кыргыз Республикасынын Конституциясы коюлган, атайын жабдылган 33 орундуу залда салтанаттуу шартта өткөрүлөт.

Конституциялык соттун судьялары жыйналышты мантия кийип өткөзүшөт.

Конституциялык соттун судьялары жыйналыш залына киргенде, ошондой эле чыкканда залдагы катышкандардын баары ордунан турат.

Сот жыйналышынын катышуучулары төраганын уруксаты менен судьяга кайрылат, түшүнүк берет жана сөз сүйлөйт. Бул эрежеден четке чыгуу судьянын уруксаты менен болушу мүмкүн. Жыйналыштын катышуучулары судьяларга суроо берүүгө укуксуз.

Конституциялык сотко расмий кайрылуунун формалары тийиштүү түрдө: «Урматтуу Сот», «Сиздин урматыңыз» же «Урматтуу төрага», «Урматтуу судья» болот.

Тараптарга жана процесстин катышуучуларына кайрылууда, ошондой эле аларды чыгып сүйлөгөндө атаганда төмөнкү сөз айкаштары колдонулат: «Урматтуу тарап», «Тараптын урматтуу өкүлү», «Урматтуу күбө», «Урматтуу эксперт». Зарылдыгына жараша кайрылуунун дарегин тактоо үчүн процесстин тийиштүү катышуучусунун аты-жөнү да көрсөтүлөт.

Залдагы процесстин катышуучулары, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, башка жарандар төмөндөгүлөргө милдеттүү:

1) Конституциялык сотко, тараптарга, процесстин башка катышуучуларына жана бири-бирине сый-урмат мамиле кылууга;

2) сот жыйналышы өткөрүлүп жаткан залда бекитилген тартипти сактоо жөнүндө төраганын буйругуна баш ийүүгө;

3) Конституциялык соттун жыйналышы жүрүп жаткан учурда залда басууга, сүйлөөгө, реплика айтпоого;

4) жыйналыштын нормалдуу жүрүшүнө кандайдыр бир жолтоо түзүүгө;

5) Конституциялык соттун төрагасынын уруксаты менен видео тартууга жана аудио жазуу кылууга.

Конституциялык соттун, жыйналыштын катышуучуларынын беделин коргоо жана конституциялык сот өндүрүшүн жүргүзүүнүн тиешелүү тартибин камсыз кылуу максатында, Конституциялык сот тарабынан төмөнкүдөй тариздердин биринде билдирилүүчү ар бир укук бузгандык үчүн адамдарды сот жыйналышынын залынан чыгарууга же жоопкерчиликке тартуусуна жол берилет:

1) соттун процесстик ишине кийлигишкендик, судьяга таасир көрсөткөндүк;

2) ишти даярдоо жана кароо процессинде Конституциялык соттун талаптарын жүйөөлүү себептерсиз аткарбай койгондук же өз убагында аткарбагандык;

3) Конституциялык сотко жүйөөлүү себептерсиз келбей койгондук же келбей коюунун себептери жөнүндө билдирбегендик;

4) Конституциялык соттун жыйналышынын тартибин бузгандык, Конституциялык соттун судьяларына баш ийбегендик, Конституциялык сотто кабыл алынган жол-жоболорду жана этикеттин эрежелерин этибарга албагандык;

5) жыйналыштын катышуучуларынын чыгып сүйлөөсүнүн ырааттуулугун өз алдынча бузгандык;

6) мазактоочу сөздөрдү колдонгондук.

Эгерде ушул көрсөтүлгөн укук бузуулар сот жыйналышынын процессинде айкындалса, процесстик коргоо чаралары Конституциялык соттун протоколдук аныктамасы боюнча дароо колдонулат.

Башка учурларда процесстик коргоо чаралары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте колдонулат.